

**А.Жаманбаев атындагы толук эмес орто
мектеби**

2022-2023-окуу жылы

Сабактын зертүүгү

(1) Уочтуруу.

2) Класс жетекчөө Аманбаева Марина Михайловна бири - Текеберчинек, изажатуу көртүүдөрдүү. Эл мыңда рухин дарыны бир кандай форматорын көрүүдөрдүү мөн эспекцияларын бүрдүүнөтүү болуп иштеп чөткөн.

**Тема: Мактанчаактын созу
ЧОН, мааниси жок**

Класникалык алабынчуктуу Чайил Гасаниткуу мөнидүүнүн түркесине мәндин зан жүз жүйчүүрүээ зөв минадай социалдик күрт балдар. Нарын мезгилде си мындаи рухий дарыны калесоолук көпкүй көбүл көчкөн болуп, кырь мындаи сөзөнкөн узтом, щелсан, шакинкуу персони көзөвнөргөн айланышырууда. Миндий социалдик күрт - жаштардын мактанчаактын чөнүүлүгүнөн төмөнкүүлүгүнөн көзүнөн көрүүдөрдүү болуп.

Капкаолук, төсөбердүк, мактанчаактын бой көтөрүү, башкадар топтоттого тапктуу синтегр. Алар көрдүү да, сундукууд да, Европада да, Гондурасда да, Којкусесу да, комүнисесу да рухий-акылстук көрт сандарга тапкындаат. Алар адамта чоң кырымкылар көнчигиң көнчигиңдөн калашпакчылардын токтото албайт, аттуулагүүсүнен баштарга албайт, башкадар тапкындаат. Алар көрттөн көп албайт, чыныңкы хармана албайт, алымга жакшы көп албайт, башкадардын жакшы көненин көбүл албайт, адамтардын эң күлүлүк көп албайт, алар жаңганды жамаат сүрбейт. Бул салттодан көнчигиң көнчигиң көп албайт.

Мугалим: Жантаева Наргиза

Мактанчаактын сөзү чон, мааниси жок. Текберчиликтин зыяндууулугу

Сабактын максаты: Окуучуларга текеберчиликтин, көйрөндүктүн, мактанчаактыктын зыяндуулугун түшүндүрүү, адептик аң-сезимдүүлүккө тарбиялоо.

Сабактын жабдылыши: Доскага “Тек жүргөндөр күнөөдөн соо турбайбы, Текебердик – элдешкис жоо турбайбы” – деп жазылат (Н.Алымбеков).

Сабактын жүрүшү:

1) Уюштуруу.

2) **Класс жетекчи:** Азыркы мезгилде коркунучтуу рухий-социалдык дарттардын, бири – текеберчилик, көөдөнүн көтөрүү, мактанчаактык, менменсинүү. Эл мындай рухий дарттын ар кандай формаларын көрүүдө. Психологдор балдар менен өспүрүмдөрдүн бул багыттагы активдүү аракетин белгилешүүдө. Айрым өспүрүмдөр кийимге, уюлдук телефонго ж.б. жетсе, манчыркап, текеберденүүдө. Текеберчилик, бой көтөрүү, –моралдык терс сапат, башка адамдарды теңсингөй, компоюу, көөдөнүн көтөрүү, б.а. адамга менменсинип сыйлабаган мамиле кылуу коомго да адамга да зыян. Азыр сез текеберчилик жөнүндө болмокчу.

Классикалык адабияттарга (Чайлд Гаролдун мезгилине) кайрылсак, мындан эки жүз жыл мурда эле мындай социалдык дарт болгон. Бирок ал мезгилде эл мындай рухий дартты келесоолук катары кабыл алышкан б.а. коом соо болгон, азыр мындай одоно, уятыз, адепсиз, зыяндуу нерсени жаштар нормага айландырууда. Мындай социалдык дарт – жаштардын рухий чабалдыгынын натыйжасы. Тилекке каршы рухий-социалдык дартка азыркы жаштардын аз эмес бөлүгү чалдыгып калгандыгы өкүндүрөт.

Көпкөндүк, текебердик, мактанчаактык, бой көтөрүү, менменсинүү – наалаттоого татыктуу сапаттар. Алар көрүнө да, көмүскө да болорун билип койгула. Көрүнөсү да, көмүскөсү да рухий-ахлактык терс сапаттар болуп саналат. Алар адамга чоң кырсык алып келиши ыктымал. Текебердик – бул күнөө. Текебер адамдар өзүнө каалаган нерсени башкаларга каалашпайт. Алар кыжырдануусун токтото албайт, ачуулануусунан баш тарта албайт, башкаларга көз артпай коё албайт, чындыкты кармана албайт, адамга жакшы кенеш бере албайт, башкалардын жакшы кенешин кабыл албайт, адамдарды жек көрүүдөн кутула албайт, алар жөнүндө жаман сүйлөйт. Бул сапаттардын ичинде бир да он сапат жок. Текеберчиликтин эң чоң түрүнө – өз билимин пайдаланууга, чындыкты кабыл алууга, ага баш ийүүгө тоскоолдук кылган түрү кирет.

Текебердиктин натыйжасы – башкаларды жек көрүү, тоотпоо, өзүнө-өзү маашыркануу саналат. Текебердикти кандайдыр бир ишти кыйын билем, маанилүү адаммын дегендер көрсөтүшөт. Өзүн тектүү, сулуу, күчтүү, бай, тарапкерлери көп деп эсептеген адамдар текебер болушат. Билим алууда жогорку деңгээлге жеттик деген адамдар текебердене башташат. Калгандарын алар наадандар деп эсептеп, өз кызыкчылыгына пайдаланышат. Адам бийик мартабага жетип, чоң мансапка ээ болгон күндө да, ага-инилерине мамилеси өзгөрбөшү керек, бир тууганына бой көтөрүү – көпкөндүк. Текебер адамдар көп ачууланышат. Ачуулануу – от сыйктуу, ал жүрөктү ээлеп алат, жүрөктүн түпкүрүндө күлдүн алдында калган чоктой болуп жата берет, заалим-текебер адам аны ыгы келгенде алып чыгат [10].

Текеберчиликке карама-каршы сапат – жооштук, момундук. Кыргыздар “Момундун ишин Тенирим иштейт”, Текебер ээси эки кылам десе, Эгем бир кылат” – дешken. Жооштук – бул жаш баладан баштап чонго чейин адамдарын наадандыгына сабыр кылуу.

А.А. Замостынов белгилүү окумуштуулардын арасында «мал сыйктуу класс», «каламбур» (бир нече маанилүү окшош сөздөрдү тамаша иретинде бура сүйлөө) деген сөздөрдү колдонуп сүйлөгөндү адатка айланыргандар бар экендигин жазат. Анткени окумуштуулардын арасында өзүн тандалмалуу (элиталуу) адамдардын катарында сезгендер бар. Адамдарды «койлор, микробдор» дегени – текеберчиликтин натыйжасы. 1993-жылдан баштап «жаңы орустар» (байлар) үчүн «Комильфо» деген программа пайда болгон. Анда «светский» (аристократиялык) жаңылыктарды, «клубдагы жашоодон обзор» деген сыйктуу официалдуулуктун илеби чыгып турган сөздөр айтылып, “демине нан бышкан” журналисттердин, куудул артисттердин шылдыңы нормалдуу көрүнүшкө айланган. Кыргыз артисттери аларды туурап «Тамашоу», «Мысыл жана тамашаларды» берип турган. «Чындыгында кайда барсаң какмар-шакмар пролетариат адамдар жашаса, Салтыков-Шедринди окуган адамдардын духундагы репортаж жазуу кыйын», – деген сыйктуу сүйлөгөн текебер журналисттер пайда болгон. «Адамдарды капитаган мындай апааттуу оору (жаман адаттардын тараши) чочко тумоосунан жана түлкү тифинен да жаман» – дейт А.А.Замостынов [35].

Союз бөлүнөрү менен байлар пайда болду. Алар эл ичинен бөлүнүп чыгары менен прессада «жалпы элдин эстетикалык табити өнүкпөй калган, эл жарашыксыз кийинет», – деген сыйктуу сөздөрдү айтып, жардыларга агрессивдүү мамиле кылгандар пайда болгон. Улуксунуп, кабагын салып (бой көтөрүп) кароо, менменсинип сүйлөө текеберлер үчүн – “жогорку баалуулук”.

Чыгармачыл әлитага чыгып алган текебер журналисттер экономикалык кыйынчылык мезгилинде чымырканып билим берип жаткан системаны шылдыңдаган учурлары болгон.

«Эл артисти», «әлдик сүрөтчү» ж.б. реалдуулукка туура келген жана келбegen наамдарга айрымдары «жетишип», даражасы “жогорулай” түшсө, чычайгандардын да балдарга терс таасири тийди. Субординация (кызматына жараша кенжелердин чондорго баш ийүүсү) боюнча бөлүнүп мамиле түзүшү да жаштарга өз «тарбиялык ишин» жүргүзүп жатат (б.а. субординацияны сактоо керек, текебердик керек эмес). Буларды балдар көрүшкөн, анын кыздарга өзгөчө терс таасири тийген. Аларды тууралан кыздар «кыргыз жигитин сүйүп, бул жерде кор болгондон көрө американецке, немецке, еврейге тийип кеткен жакшы», – дешет. Алар: «камфортуу үйдө гана жашап, ресторанда гана тамактанышы керек, ичкиликтин да өзгөчө даамдуусун ичишет», «алар искусствоң сүйөт», “алардын табити башка” (чет мамлекеттен келген кийимдерди гана кийет). Ал кыздар сөздүн бир үндүү тыбышына басым жасап сүйлөшөт. Орфоэпиянын (сөздин үлгүлүү, так айтуу) эрежесин билбegen, жергиликтүү диалект менен сүйлөгөн жигиттерге үтүрөндөп карашат. Кыргызча сөздин орусча, англischе акцент (сөздин айтудагы өзгөчөлүк) менен сүйлөгөндү жакшы көрүшөт же «орус, англис тилинде сүйлөө артыгыраак». Кыргызда: “Кыз жаманы – кыроо, уул жаманы – уйгак (б.а. жабышса чыкпаган балээ)”, “Кызың жаман болсо, жети атана жетээр, аттиң ай деп өмүрүң өтөөр”, – деп айтылчу. Булар элдин кылымdagан тажрыйбасынан келип чыккан нускалдуу ойлор. Бул макалдар азыр балдардын эсинен чыгып кеткен сыйктуу. Эми балдар, түшүнбөгөн суроолорунар болсо, бергиле.

3) Бышыктоо. Окуучу: Эмне үчүн бир аз эле ийгиликке жеткен окуучулар текебердене башташат?

Мугалим: Анткени социалисттик система биздин элге өзгөчө эксперимент жүргүзүптур, мектептерде ыйманлык тарбияга жеткиликтүү камкордук көрүлбөй келиптири, мектеп окуучулары мындай өзгөрүлгөн шартка даяр эмес, азыр да мындай жаштар менен иштөөгө жеткиликтүү камкордук көрүлбөй келе жатат. Текеберчилик – коомдогу коркунучтуу рухий дарт.

Суроо: Текебердикти кантип тааныса болот?

Жооп: Алар башкалардын оозунан чыккан чындыкты кабыл алуудан баш тартып, талашып-тартышып, женүүгө аракет кылышат, анткени алардын “жаагын жабууну” каалайт.

Суроо: Билимдүү, арам ойлуу текебер адамдын адеп-ахлагы начар болсо, натыйжасы кандай болот?

Жооп: Билим алууга аракеттенип жүргөн текебер адамдардын айрымдары жүрөгүн тазалоого камкордук көрбөйт. Билим жамгыр сыйктуу, андан ачuu жемиш ачуураак, таттуусу ого бетер таттуураак болот, билим алуудан текебери ого бетер текеберденет, жоошу ого бетер жоош болот.

Окуучу: Кээде элдик нускалар, аксакалдардын адептик тарбиясы кайда кеткен же алар таасирсиз болуп калганбы,— деген ойго келесиң. “Мактанчаактын арканы чирик” – деп айтылчу эле го.

Мугалим: Ооба, кыргызда: “Текеберден Кудай беззэр”, “Бой көтөргөн суук көрүнөт, орой сүйлөгөн жек көрүнөт”, “Кесирдүү башка келген бактыны кетирет”, “Кесирдүүнүн оозунан кесепеттүү сөз чыгат” – деп да айтылчу [20]. Жогоруда айтылгандар – кесепеттүү сөздөр экенин билгенибиз он, аларды түшүнүшүбүз керек. (“Чөнтөгүң кабат-кабат болгон менен, (рухий) дүйнөң жарды, дүйнөң жарды, дүйнөң жарды”. Ш.Дүйшевдин “Кайдыгерлик” – деген ырын окуп берет).

Суроо: Текебердиктин дагы кандай белгиси болот?

Жооп: Алар адамды көзүнүн төбөсү менен карайт, буттарын кайчылаشتырат, үй иштерине кол кабыш кылбайт, адамды жактырбагансып, асманды карайт, сыланкороздонот, текеберчилик кебетесинен көрүнүп турат. Көргөзмөлүүлүк, наамга, атак-даңкка умтулуу – текебердиктин белгиси. Өзү бир жерге барганда адамдардын тура калышын каалайт, бир жакка бара жатканда артынан бирөөнүн коштоп журущун каалайт.

Суроо: Жоош, момун жетекчинин белгилери кандай?

Жооп: Кызматкерлери менен бирге тамактанат, өз кийимин өзү ондойт, анчамынча жыртыгын жамап ара-тородо кийип алат, базардан керектүүсүн өзү сатып алат, өзү көтөрүп келет, адамга кол альшып салам берет, мүнөзү жумшак, жүзу жайдары, талабы орундуу, бирок катаал эмес болот.

Суроо: Байлыгына чиренген, текеберчиликтин зыяны кандай?

Жооп: Бул дагы – рухий илдет. Арам жол менен байлык таап, жаман иштерге жумшаган адамды маскарачылык күтөт. Мындай рухий илдеттен арылуу үчүн бай адамдар мекендештеринин алдынdagы милдетин ойлосун.

Суроо: Текебер адамдарга мисал келтиргиле.

Жооп:

Чынгыз хан, Бокмурун, Чынкожо, Толтой, Гитлер, Напалеон ж.б.

Окуучу:

Кыздары Ата Мекендиң жигиттерди, уулдары Мекенин чанып жатса, өлкө кантип өнүгөт? Биздин Мекенди ким сүйүш керек?

Мугалим:

Эң жакшы суроолор коюлду. Буга ким кандай жооп берет? (Окуучулардың жоопторүн угуп, кошумчалайт). Жүрөгүндө Мекенине, мекендештерине карата сүйүсү жоктук – адамдың акылы жок сыйктуу эле чоң кемчилик. Анын көөдөнү көңдөй, б.а. бош чөлөк сыйктуу. Текеберденип, мекендештеринин ичинен эч кимди сүйбөгөн кыз башканы сүйүп кыйратмак беле? “Дыйкан эгиндин кайкайган башына карабай, ийилген башына карайт”. (Платон). Эми сабакты жыйынтыктайлы.

Жыйынтыктоо:

Биз кайсы алышыга текеберденебиз? Текебер тоонун чокусуна чыккан адамга окшош экендигин түшүнгүлө, б.а. мындан ары жогору көтөрүлө (өнүгө) албайт, текебер адамда рухий өнүгүү болбайт. Материалдык абалы өзүнөн төмөндергө кайрымдуулук болгон коомдо рухий өнүгүү болот. Рухий жактан өнүгүү болбосо, адам бакытка, коом ийгиликтеп жетпейт, муну түшүнүү керек. Биз ата-бабалардың жүрүм-турумунан, тарбиялык системасынан алыштап баратабыз. Ага бир аз жакындаасак эле басынгандай сезебиз. Ушунубуз ата-бабаларыбызды урматтоого жатабы? Ата-бабалардың таалим-тарбиясын толук эсибизден чыгарабызы? Биз ата-бабаларыбыздың таалим-тарбиясын урматтабасак, балдар бизди урматтамак беле?! Жок, ошону ойлонгула. “Өткөндү тапанча менен атсан, келечек сени замбирек менен атарын унуплагыла”. Ага жол бербешибиз керек.

Ата-бабаларыбыз бизге: “Бар болсо көппөй, жок болсо чөкпөй” жашоону осуят кылган. Силерге рухий соо коом түзүп жашоону, текеберленбей, соо урпак калтырууну каалайбыз.

**Чапаев айылы А.Жаманбаев атындағы
толук эмес орто мектеби**

“Дени сак улут-күчтүү мамлекет”

**“Коронавируска
жол жок”**

Агитбригадасының сценарийи

2022-2023

“Дени сак улут- күчтүү мамлекет”

“Коронавируска жол жок!”

Алып баруучу: (хор)

Саламдашшу салт экен, саламдашып алалы,
Балдай тилди какшатып, тилди алкап алалы,
Агарып таңдын атышы, кызарып күндүн батышы,
Эзелтен калган салт экен кыргыздын салам айтышы.

1-окуучу:

Ассалому Алейкум кадырман элим аманбы?
Амандык айтып жалпыга саламдашсам жаманбы?
Чапайдан айтам саламды агайым тууган аманбы?
Келтирип айтам саламды, кутмандуу элим аманбы?

2-окуучу:

Кеп өзөгү салам болот элибизде
Салам салтын бек сактаган жерибизде,
Салтты улап салам менен сөз баштайлы,
Күч тартуулап, дем кошуп демибизге.

3-окуучу:

Мурас кылган ата салтын сактайлы
Беттешүүнү салам менен баштайлы.
Ийилип таазим менен биз сиздерге
“Ак ниет” атыбызды даңктайлы.

Алып баруучу:

Балдар, силер билесиңерби Ковид деген эмне, жана качан келип чыккан?

- 1) 2019-жылы 31-декабрда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кытайдын Ухань шаарында келип чыгышы белгисиз болгон пневмония учурлары аныкталгандыгы тууралуу маалымат алган.
- 2) 2020-жылдын 7-январында өлкөнүн бийлиги оорунун козгогучу жаңы коронавирус экендингин аныктаган.

- 3) 2020-жылын 30-январда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо жаатындағы өзгөчө кырдаал катары, ал эми 11-марта пандемия катары жарыяланған.
- 4) 2020-жылдын декабрына карата пандемиянын жүрушүндө дүйнө жүзу боюнча 64 жарым миллиондан ашық учур катталған.
- 5) COVID-19 бул - “СО”-корона, “VI”-вирус, “D”-оору

Алып баруучу:

Ал эми коронавирус кандайча жайылат?

- 1) Вирус түз байланышта, жөтөлүү жана чүчкүрүү учурунда аба арқылуу жугат.
- 2) Ошондой эле вирустан булганған жерлерди кармагандан кийин бетке (көзгө, мурунга, оозго) кол тийгизүү арқылуу жугат
- 3) Коронавирус буюм-тайымдардын беттеринде бир канча saatтарга чейин жашай алат.
- 4) Бирок аны жөнөкөй эле дезинфекциялоочу каражаттар жок кыла алат.

Алып баруучу:

Коронавирус оорусунун белгилери кандай болот?

- 1) Дени табынын жогорулашы, жөтөлүү жана энтигүү.
- 2) Мурундуң бүтүшү жана жыт сезбөө,
- 3) Булчун жана муундагы оорулар,
- 4) Тамактын жана баштын оорушу.
- 2) Дарттын оор учурларында инфекция өпкөнүн сезгенишин же дем алуунун кыйындашын пайда кылуу
- 3) Сейрек учурда оору өлүм менен аякташы ыктымал.
- 4) Көбүнчө сасык тумоонун симптомдоруна окшош болот.

Алып баруучу:

Тобокелчиликке кимдер көбүрөөк дуушар болот?

- 1) Кант диабет оорусу бар адамдар
- 2) Жүрөк, кан-тамырлар оорусу бар адамдар
- 3) Жашы улгайған жана иммунитети төмөн болгон адамдар ооруга дуушар болушу мүмкүн.

Алып баруучу: Коронавирустан кантит сактансак болот?

- 1) Колубузду мүмкүн болушунча тез-тез жууп турабыз.
- 2) Эшиктен киргенде, дааратканадан чыкканда, тамак ичеерде самындап жууганды унутпайбыз!
- 3) Эл көп чогулган жерлерге барбайбыз!
- 4) Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп жатса, бир метрден арыраак турабыз.
- 5) Ооруган, грипп симптомдору бар адамдардан дистанцияны сактайбыз!
- 6) Көзүбүздү, мурдубузду, оозубузду кол менен кармалабайбыз. Кол аркылуу көптөгөн вирустар жугат.
- 7) Дем алуунун жолдорунун гигиенасын сактайбыз.
- 8) Жөтөлүп, чүчкүрүп жатсак оозду, мурунду салфетка же жұзаарчы менен жабабыз.
- 9) Маска тагынып, дезинфекция каражатын колдонообуз.
- 10) Дене табы көтөрүлүп жөтөлүп жатканда эртереек даарыгерге кайрылуу керек .
- 11) Тазалыкты сактайбыз. Бул оору өтө тез курчуйт.

Алып баруучу: СПИД жонундо қыскача сценка

Бир кыз болот. Ал кундо жыргап, бийлеп, конул ачып ар бир кунун шандуу откорчу.

Бир куну банкир менен достошот.

Бир куну бизнесмен дос болот.

Бир куну арак ичкич менен достошот.

Бир куну наркоман менен дос болот.

Бир куну ал кыз ооруп калат. Аябай кыйналат, темперптура болуп, температурасы тушпойт. Акыры билет айыкпас оору жугузуп алганын.

Окунот бирок окунгон менен артка жол жок!

СПИД- бул айыкпас оору. Бириңчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга козомол жургузуу борбору СПИД деген жаны ооруну каттаган.

Алып баруучу: (Залга кайрылат)

А силер билесиңерби, дени сак болуш үчүн дагы кандай эрежелерди сактайбыз?

- 1) Газа абада сейилдейбиз.
- 2) Спорт менен машыгабыз.
- 3) Туура тамактанабыз.
- 4) Жашылча жемиштерди көп жейбиз.
- 5) Убагы менен уктайбыз жана эс алабыз.
- 6) Активдүү жашоо образын өткөрөбүз.
- 7) Жаман адаттарга жол бербейбиз!
- 8) Дайыма позитивдүү болобуз!

Жаш кезинде жаркылдал,
Жакшы болсо ден соолук,
Көр болбойсун, өскөндө,
Бирде жатып бирде ооруп.

Бала кезден жаркылдал
Бекем болсо ден соолук,
Кем болбойсун өскөндө,
Теңтушуңан кем болуп.

Эл коргоого баарда,
Эр көкүрөк кең болуп,
Керек экен ошондо
Темирдей бекем ден соолук.

Теңеле басып тең жүрүп,
Мактанаарың ден соолук,
Илимпоз болсоң өскөндө,
Элдин камын ойлонуп.

Хор менен: Коронавируска жол жок!

“Дени сак улут-кучтүү мамлекет!”

Bu pye k'yan m'con m'ok!

